

## КЫРГЫЗ ТИЛИ

(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

11-класс

№3 вариант

**№1. Берилген сөздөрдүн түрүн белгиле.**

*Беш жылдык, старчын, болуш*

- а) неологизм                      б) архаизм                      в) синоним                      г) антоним

**№2. Сөз айкашынан архаикалык сөздү белгиле.**

- а) алдынкы окуучу                      б) алдынкы жумушчу  
в) алдынкы пионер                      г) алдынкы катар

**№3. Сөздөрүн түрүн белгиле.**

*Аба жолу, автоунаа, атуулдук укук.*

- а) неологизм                      б) архаизм                      в) лексика                      г) антоним

**№4. Неологизм сөздү белгиле.**

- а) комсорг                      б) колхоз                      в) карыя                      г) кредит

**№5. Берилген фразеологизмдин маанисин белгиле.**

*Оозу-мурдунан түшкөндөй*

- а) абдан сонун                      б) эң татынакай                      в) абдан окшош                      г) эң башкача

**№6. Сүйлөмдү фразеологизм менен толукта.**

*Үйдүн ичи ... тыптынч.*

- а) эч ким жоктой                      б) баары уктап жаткандай  
в) кулак-мурун кескендей                      г) бир нерсе болгондой

**№7. Макалды белгиле.**

- а) Эмгекчилерибиз ыраазы болушту.  
в) Келгиле, биз дагы ак эмгектенели.                      б) Ар бир адам эмгектениши керек.  
г) Адам эмгеги менен даңкталат.

**№8. Макалды белгиле.**

- а) Ач кадырын ток билбейт.  
в) Ач көз дүнүйө жыйнайт.                      б) Балдар ата-энесин сыйлайт.  
г) Ток адамдын маанайы жакшы.

**№9. Төмөндөгү сүйлөмдөр кайсы стилде жазылган?**

*Бул кош терек азыр да ошол жерде. Мунун бир укмуштуу касиети бар. Алар бөтөнчө өңдүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Күнү-түнү тынбай жалбырактары дирилдеп, теректерден ар кандай үндөр чыгып шуулдайт.*

- а) оозеки стиль                      б) көркөм стиль  
в) илимий стиль                      г) публицистикалык стиль

**№10. Сүйлөмдөгү асты сызылган туюнтма эмнени билдирип турат?**

*Ал азыр ашка аралашып калды.*

- а) чоңоюп калгандыкты                      б) казан-аякка аралашкандыкты  
в) оорудан айыккандыкты                      г) тамакты жактырбагандыкты

Тесттин аягы!

### Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-11-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – *“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”* форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"